

Жеке адамдар үчүн «Пенсиялык» депозитинин паспорту

Продукт категориясы:	Жеке адамдардын социалдык депозити
Артыкчылыктары	Пайыздык чендери жогору жана пайыздары ай сайын төлөнүп туруучу, толукталуучу депозит. Жеке адамдардын пенсиялык күбөлүгүн көрсөтүүсү менен ачылат.
Продуктунун өзгөчөлүктөрү	Пайыздар ай сайын төлөнөт. Толуктоо мүмкүндүгү караштырылган, бирок келишимдин мөөнөтү аяктаганга чейин 30-120 күндөн кеч эмес.
Депозиттин валютасы	KGS; USD; EUR; RUB
Баштапкы төгүмдүн минималдык суммасы	5 000 KGS/RUB, 100 USD/EUR
Кошумча төгүмдүн суммасы	Минималдык сумма - 1 000 KGS/RUB или 20 USD/EUR
Мөөнөтүн узартуу	Эгерде келишимде белгиленген датага ылайык аяктаган күнү депозит талап кылынбаса, келишим узартылбаган (продлонгацияланбаган) болуп эсептелет. Аманаттын суммасы жана кошулуп эсептелген пайыздар Аманатчынын Банктагы талап боюнча төлөнүүчү эсебинде сакталат.
Мөөнөтүнөн мурда бузуу	Келишим мөөнөтүнөн мурда бузулган учурда кошулуп эсептелген пайыздар төмөнкүдөй өлчөмдө төлөнөт: 1.Сом менен - Депозит 6 айдан кем эмес (181 күн) аракеттенген шартта, аманат аракеттенген анык мезгил үчүн жылдык 3% 2. АКШ доллары, Евро менен - 0% 3. Депозит 6 айдан кем эмес (181 күн) аракеттенген шартта, аманат аракеттенген анык мезгил үчүн жылдык 1,5% Мурда төлөнүп берилген пайыздар депозиттин суммасынан кемитилет.
Кошумча шарттар	Депозиттин суммасына карата пайыздарды кошуп эсептөө депозит Банкка келип түшкөн күндөн кийинки күндөн тартып башталат жана келишим аяктоочу күндөн бир күн мурда токтойт. Депозиттик эсептер боюнча пайыздарды кошуп эсептөө жана пайыздарды төлөп берүү келишимде белгиленген тартипте жана мөөнөттө жүргүзүлөт. Пайыздарды эсептөөдө бир жылдагы күндөрдүн саны 365, ал эми бир айдагы күндөрдүн саны – анык бар болгон күндөрдүн санына барабар деп эсептелет (эгерде келишимде андан башкасы каралбаган болсо). Банк тарабынан аманатты кайтарып берүү депозиттин аракеттенүү мөөнөтү аяктаган күнү ишке ашырылат. Суммасы 50 000 АКШ долларынан ашкан же башка валютада ошондой эквиваленттеги депозиттерди кабыл алуу шарттары жана ошондой суммадагы аракеттеги депозиттердин шарттары Банк тарабынан жекече белгилениши мүмкүн. Депозитке чет өлкө валютасындагы акча каражаттары SWIFT системасы боюнча келип түшкөндө (баштапкы сумма, толуктоо суммалары), депозит мөөнөтүнөн мурда бузулган учурда, нак акчага айландыруу үчүн ошол операция жүргүзүлгөн учурга карата Банк тарабынан колдонулуучу тарифтерге ылайык комиссия алынат. Депозиттин аракеттенүү мөөнөтү аяктаганда акча каражаттарын алууда комиссия алынбайт. Аманат 2008-жылдын 7-майындагы №78 Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндөгү мыйзамда белгиленген тартипте, өлчөмдө жана шарттарда камсыздандырылган.
Талап кылынуучу документтер	Паспорт, пенсиялык күбөлүк, эсеп ачууга арыз, кардар-жеке адамдын анкетасы, келишим. Резидент эместер үчүн - документтердин тизмегине ылайык

№4 таблица. «Пенсионный» депозити боюнча пайыздык чендер

Мөөнөт	Мөөнөт аяктаганга чейин	KGS (жылдык %)	USD (жылдык %)	EUR (жылдык %)	RUB (жылдык %)
3 ай	30 күн	4,0%	-	-	-
6 ай	60 күн	7,0%	-	-	-
9 ай	60 күн	8,0%	1,5%	1,5%	4,5%
12 ай	60 күн	10,5%	2,0%	2,0%	5,5%
18 ай	90 күн	11,0%	2,5%	2,5%	6,5%
24 ай	120 күн	12,0%	3,0%	3,0%	7,5%
36 ай	120 күн	13,0%	3,5%	3,5%	8,5%